

## **1-класстын мугалимдери үчүн окуучунун мектепке адаптация болуусун жогорулаттуу үчүн психологдун сунуштары**

1. Физикалык адаптациянын өнүгүүсүнө камкордук көрсөтүү, башкача айтканда көп убакытты талап кылган чыңалуулар, чарchoо баланын ден соолугуна терс таасирин көрсөтөт
  - ар кандай иш чараларды, тапшырмаларды өз убагында аткарттыруу;
  - көп убакытта бир эле нерсени кароо, жай кыймылдар менен баланы тажатпоо;
  - көрсөтмөлөрдү колдонуп, практикалык иштерди кызыктыруу менен сабак өтүү.
2. Адаптация болууда кыйынчылыкты көтөрүп жүргөн бала менен жеке иштөө.
3. Гиперактивдүүлүк, тартынуу, уялуу сапаттары бар окуучуларга өзгөчө көнүл буруп, жеке иштөө.
4. Өзүн баалоосу төмөн болгон окуучуларды башкалардын арасында өзүн басынтып калганына жол бербестен аларга өзүнүн авторитардуулугун көтөрүү максатында жоопкерчиликтүү класс активдеринен жөндөмдүүлүгүнө жараша орун берүү.
5. Балдарды тарбиялоодо, сүйлөшүүдө активдүү жана жагымдуу педагогикалык стилди кармоо керек.
6. Иш үстүндө жагымдуу психологиялык климат түзүү үчүн өзүнүздү активдүү формада алып жүрүнүз.
7. 6-7-жаштагы баланын психологиялык өзгөчөлүктөрү менен таанышшу.
8. Сабактар алмашкан учурда окуучуларга түшүндүрүп, башка китеpterин алып чыгууда кыйынчылык кездешкен балдарга чыдамдуулук менен жардам көрсөтүү.
9. Көнүл буруусу төмөн болгон окуучуларга чыдамдуулук менен тапшырма берээрде кайталап айтуу.
10. Суроого түшүнүксүз жооп берсе, кайра суроону тууралап, бала түшүнгөндөй кылыш берүү.
11. Окуучуларды сабакка кызыктыруу үчүн оюн методдорун көбүрөөк колдонуу.
12. Ар бир бала менен жеке маектешүү, ар биригинин мүнөзүн байкоо.
13. Өзүнүздүн ишицизди дайыма анализдеп, жаңы методдорду колдонуу.

*Кичинекей бала келечекке көчүү чегинде, ал бактылуу болууга, башкалардын сыйына, сыймыгына укуктуу. Бала – бул бирдей жандык. Жашоого даярданып жаткан эмес, жөн гана кызыктуу жашоодо жашап жаткан.*

## **1-класстын ата-энелери үчүн психологдун сунуштары**

Окуу жылынын башталышы балдар үчүн окуу, жаңы тааныштар, жаңы сезимдер гана эмес, ал жаңы физикалық, ой-жүгүртүү жана эмоциялық чыңалуулар. Мындай жаңы чейрөгө көнүү үчүн балага убакыт керектелет. Адистердин айтуусунда 1-класстын окуучусу үчүн мектепке адаптация болу 2 айдан жарым жылга чейин узарат. Адаптация болуу бул узун жана индивидуалдуу процесс, жана баланын:

- инсандык өзгөчөлүгүнө,
- окууга даярдыгына (психологиялык жана физикалык)
- балдар бакчасында болгонуна, башка балдар арасында өзүн алып жүрүүсүнө көз каранды.

**Баланын ийгиликтүү адаптация болусу:** кубанычтуу, классташтарынын ичинен өзүнө дос таал алуусу, кыйналуусуз, чыңалуусуз үй—тапшырмасын аткарат, мектеп эрежелерин бат үйрөнүп, турал аткарат, жаңы режимге кыйналбай өтүүсу (эртең менен ыйлабай турат, уйкусу канат, кечинде эрте жатат ж.жб.), Мугалимдин айтканын турал кабыл алат. Окуучулардан жана мугалимден коркпойт.

**Дезадаптация көрүнүшү:** чарчап, кечинде уктагысы келбейт, эртең менен турганда кыйналат. Классаштарына жана мугалимга дайыма таарынат жана карама-каршылыкты көрсөтөт.

1-класска жаңы келген баланын көбүнчө ата-энелер жаңы жашоосунун кыйынчылыгын күчөтөт:

- жаңы ийримдерге катыштырат,
- «Сен эми чонсун» -деп үй жумуштарын көбөйтүшөт.

- Үй-булө баланын ийгилигине жетишүүсүнө болгон ишеними баланын өзүнө ишенүүсүн жогорулаттууга чоң жардам берет. «Мен сага ишенем», «Сен баарын туура аткара аласын», деген кайрылууларды балага көбүрөөк айтуу керек.
- Мектеп жөнүндө балага негативдүү сөздөрдү «Мектепке барганда көрөсүн кыйыныңды», «Мугалимдер сага көрсөтөт» деген сөздөр, мектеп жөнүндөгү кичинекей туура эмес сөз дагы өтө чоң туура эмес таасирин тийгизет.
- Ата-эненин сүйүсүн бала ар дайым сезип туруусу зарыл. Кучактоо, сылоо, жылмаюу, жагымдуу көз караш, жагымдуу сөз: «Сенин бар болгонуң мен үчүн эң чоң бакыт», -деген кайрылуулар баланын ден соолукта өсүүсүнө чоң ийгиликтөргө жеткирет. Өзгөчө бир нерсе жасодо кыйынчылыктардын кездешүүсүндө. Оройлук, кыйноо, жазалоо баланын кийинки кыйынчылыктарнын көбөйүүсүнө алып келет.
- Баланын жаңы пайда болгон милдеттерин туура жана так айтып, көрсөтүп берүү керек: сабакта тынч отуруу, башка балдар менен сүйлөшпөө, башка нерселер менен алагды болбоо, кол көтөрүү, түз отуруу, жазганды башты көтөрүп, денеди туура отуруп жазуу. Ата-эне менен мугалим биргэе иштесе, чоогу бул эрежени бат үйрөтө алышат.
- Тынч, жөнөкөй жана жеткиликтүү сүйлөшүү мектепте дагы, үйдө дагы эң негизги эреже! Бирок, көбүнчө сакталбай келет. Бала жасай албай жатса дароо үндү бийик чыгарып кыйкырууга болбойт.
- Бала оюн айтып жатканда аны айтып бүткөнчө кагып салууга шашылбастан чыдамдуулук менен угуп туруу керек. Өзгөчө башкалардын көзүнчө анын катасын айтып, шылдындалап күлүү балага терс таасирин берет.
- Баланызды эч ким менен салыштырбаңыз. Бул кәэде өзүн жогору же төмөн баалоого алып келет.
- Баланын мектепке адаптациясы ата-энеден көбүнчө көз каранды болот, ал эми мектеп администрациясы, мугалим, психолог милдеттүү түрдө жардам беришет.

**Балаңыздын окуусунда чоң ийгиликтөр болсун!**

**Психолог**